

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРИЛГИ  
И.РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК  
ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ  
«МАГИСТРАТУРНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.И.РАЗЗАКОВА  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА, МАГИСТРАТУРЫ»

## БҮЙРУК

2022 «19» 12

Бишкек ш.

№ 467/3.

Бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштеринин темаларын жана  
жетекчилерин бекитүүнү буйруйм (БКИ):

Мм-1-22

№	Ф.И.О. Ф.А.А.	Тема	кызматы	Руководитель Жетекчиси
1	Макеева Альбина Турдубековна	Исследование эффективности системы контроля технологического обогатительной фабрики «Бозымчак»  “Бозымчак” фабрикасынын ыкмаларын системасынын эффективдүүлүгүн изилдөө	х.и.к., доцент	Алмакучукова Г.М.
2	Аман Арген	Исследование месторождения руд «Перевальное» методом флотационного обогащения  “Перевальное” кен жатак кенин флотациялык байытуу ыкмасы менен изилдөө	т.и.к.доцент	Кожонов А.К.
3	Шодманов Жамшиит Жамонгирович	Исследование эффективности применения заменителя цианида натрия KS-T 0088 в		Мырзалиев Б.М.

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. Ф.А.А.</b>	<b>Место работы иштеген жери</b>	<b>Тема</b>	<b>Руководитель Жетекчиси кызматы</b>
			<p>технологическом цикле ЗИФ Джамгыр</p> <p>“Жамгыр” ААФнын технологиялык циклиnde КС-Т 0088 цианидди алмаштыруучу реагентти колдонуунун эффективдүүлүгүн изилдөө</p>	
4	Махмуд уулу Иса	Фармзавод «Биовит»	<p>Исследование технологических основ переработки ртуть содержащей руды</p> <p>Курамында сымап бар кендерди иштетуунун технологиялык негиздерин изилдоо</p>	Хусаинова Р.Ю. х.и.к., доцент
5	Соскеева Кумушай Эрмековна	ОсОО «Алтынкен»	<p>Разработка схемы переработки руд месторождения “Ширальджин” флотационными методами</p> <p>Ширалжин кенин флотациялык жолдор менен иштетуунун схемасын иштеп чыгуу</p>	Мырзалиев Б.М.
6	Нурбеков Сыймык Нурбекович	ОсОО «Алтынкен»	<p>Исследовательские работы по установлению эффективности флотореагентов на ЗИФ «Алтын-Кен»</p> <p>“Алтын-Кен” ААФна болгон флотореагенттердин эффективдүүлүгүн изилдөө иштери</p>	Абылаев У.К.
7	Абылаев Жаныбек Таалайбекович	Kaz Minerals Bozymchak лаборант ЛТТ ОФ	<p>Исследование технологических свойств скарновых, сульфидных руд месторождения «Бозымчак»</p> <p>“Бозымчак” кен жатак скарн, сульфидлик кенинин байытуу фабрикасын долбоорлоо</p>	Жансупов А.
8	Джаныбеков	Kaz Minerals	Исследование возможности	Павченко А.С.

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. Ф.А.А.</b>	<b>Место работы иштеген жери</b>	<b>Тема</b>	<b>Руководитель Жетекчиси кызматы</b>
	Эркетай Маратович	Bozymchak	переработки отвальных хвостов ОФ «Солтон-Сары»  “Солтон-Сары” байытуу фабрикасынын таштанды калдыктарын иштетүүдөө мүмкүнчүлүктөрдүү изилдөө	
9	Туарбек кызы Айжан	КГ-МИ им. У.Асаналиева Кафедра «ОПИ и МП»	Ресурсосберегающие технологии переработки забалансовых руд месторождения «Макмал»  Макмал кен-жатак жериндеи баланстан тышкaryи кендерди иштетүү учун ресурстарды үнөмдөө технологиясы	Ногаева К.А. т.и.д., профессор
10	Турсуналиев Султан Маратович		Исследование доизвлечения золота из хвостов отечественных ЗИФ  Мекендеги ААФ (алтын алуу фабрикаларынын) калдыктарынан алтынды толугу менен бөлүлүп алуу	Джураев С.
11	Исакова Адина Максатбековна		Исследование обогатимости золотосодержащей руды «Солтон-Сары» с последующей гидрометаллургической переработкой  Алтын камтыган “Солтон-Сары” кенинин байытуусун изилдөө менен аны гидрометаллургиялык иштетүү	Павченко А.С.
12	Манаппай уулу Расулбек	ОсОО «Альянс Алтын»	Технологические основы применения цианида натрия для процесса выщелачивания руд.  Эритүү ыкмасындагы цианидди колдонуунун негиздери	Абылаев У.К.
13	Шабданбеков Атабек	Россия «Соврудник»	Исследование процесса десорбции золота из	Мырзалиев Б.М.

№	Ф.И.О. Ф.А.А.	Место работы иштеген жери	Тема	Руководитель Жетекчиси кызматы
	Шабданбекович	Мастер ГМО	ионообменных смол с использованием тиомочевины.  Тиомочевинаны колдонуу менен ион алмаштыруучу чайырлардан алтынды десорбциялоо процессин изилдөө	

**Ммз-1-22**

№	Ф.И.О.	Место работы	Тема	Руководитель
1	Мусаканов Бек Муратович	Альянс Алтын ЗИФ	Теоретические и технологические основы извлечения золота из кварцевых руд путем прямого цианирования  Түздөн-түз цианирование ыкмасы менен кварц кенинен алтынды теориялык жана технологиялык бөлүп алуунун негиздери	Мамырбаев Н.А. т.и.к.
2	Жаныбеков Кутман Жаныбекович	Альянс Алтын ЗИФ	Совершенствование и оптимизация технологического процесса трехстадиального измельчения ЗИФ «Джерүй»  “Жерүй” ААФнын үч стадиялык майдалоо ыкмасын оптимизациялоо жана жакшыртуу	Мамырбаев Н.А. т.и.к.
3	Тишурев Михаил Константинович	ПИЦ «Кен-Тоо»	Исследование возможности интенсификации процессов гидрометаллургии извлечения меди и золота из окисленных руд месторождения Куру-Тегерек  “Куру-Тегерек” кен жатак кычкыл кенинен жез менен алтынды гидрометаллургиялык бөлүп алуу ыкмасын интенсификациялоо мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө	Эгембердиев А.Т.
4	Камчыбеков Марат	Альянс Алтын ЗИФ	Основы применения реагентов для обезвреживания цианида	Мамырбаев Н.А.

№	Ф.И.О.	Место работы	Тема	Руководитель
	Сагынбекович		(ИНКО процесс) на ЗИФ Джеруй. “Жеруй” ААФ цианиддин коопсуздугуна реагенттерди колдонуунун негиздери	т.и.к.
5	Бактыбек уулу Нурбек	ЗАО «Кичи Чаарат»	Исследование пиromеталлургического способа удаления теллура из сплава серебра перед его электролитическим рафинированием.  Күмүштүү рафинирлөөдөн мурун анын күймасынан телуурду жоготуу ыкманы гидрометаллургиялык изилдөө	Эгембердиев А.Т.
6	Мундузбаев Нургазы Бейшенбекович	Альянс Алтын ЦПАЛ лаборант	Основы применения процесса регенерации активированного угля при сорбционной технологии ЗИФ “Джеруй”.  Жеруй ААФнын сорбциялык жарайында активдүү көмүрдү регенерациялоо ыкманы колдонуунун негиздери	Абылаев У.К.
7	Баев Саматбек Даданович	Карабалтинский горнорудный комбинат ЗИФ	Исследование возможности переработки золото-медных концентратов месторождения Чапчыма гидрометаллургическими методами на базе ОАО «КГРК» “КГРК” ААК аймагында гидрометаллургиялык ыкма менен “Чапчым” кен-жатак кенинин Au-Cu концентратын иштетүүдөгү мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө	Эгембердиев А.Т.
8	Джураев Нурсултан Сабиржонович	Kaz Minerals Bozymchak лаборант	Комплексная переработка медно-золотого концентрата ОФ «Бозымчак».  Жез-алтын концентратын комплекстүү иштетүү	Жансупов А.

№	Ф.И.О.	Место работы	Тема	Руководитель
9	Атагелдиев Тениз Тилекович	Солтон Сары «Авелум партнер» ЗИФ	Разработка специальной сульфидных флотконцентратов для комплексной переработки на Доводочном обогатительном заводе (ДОЗ) ОАО «КГРК»	Эгембердиев А.Т.
			КГРК ААК (ДОЗ)до Cu-Au-Ag камтыган сульфиддүү флотоконцентратты атайын чайкоодо ыкманы иштеп чыгуу	
10	Жумагулов Максатбек Исаевич	Солтон Сары «Авелум партнер» ЗИФ	Внедрение новых технологий при выщелачивании углистых золотосодержащих руд для пассивации «прегроббинга» при модернизации существующей ЗИФ «Кумтор»	Эгембердиев А.Т.
			“Кумтор” ААФда “прегроббинт” эффектиси учүн алтын камтыган көмүрлүү кенин эритүүдө жаңы технологияны киргизүү	
11	Токтобаев Кутман Кылышбекович	Kaz Minerals Bozymchak лаборант	Исследование технологии переработки волластонитовых рудных тел с включениями пироксена на месторождении “Бозымчак”	Жансупов А.
			Бозымчак кениндеги пироксен камтыган волластонит кендик булукторун иштетуунун жарайны	

№	Ф.И.О.	Место работы	Тема	Руководитель
12	Самакулов Эрлан	ОсОО «Kaz Minerals Bozymchak ОФ»	Металлургическая переработка композиционных золотомедных концентратов ОФ Бозымчак Композициялык Au –Cu концентратын metallurgylyk кайра иштетүү	Жансупов А.
13	Чормонов Эрдос Тологонович	Альянс Алтын ЗИФ	Оптимизация процесса фильтрации хвостов сорбционного-выщелачивания и укладка полусухих кеков на хвостохранилище ЗИФ «Джеруй» “Жеруй” ААФ калдықтарындагы сорбция калдықтарын жана жарым кургак кекти түптөөде фильтрация ыкмасын оптимизациялоо	Абылаев У.
14	Сыдыкбеков Эрлан Мирланович	ЗАО «КГК» отдел геологоразведки бурение	Интенсификация процесса выщелачивания золотосодержащего концентрата ЗИФ «Кумтор» Кумтор ААФ алтын камтыган концентратты эритүүдө ыкманы интенсификациялоо	Джураев С.
15	Бактыяр уулу Бекзат	Kaz Minerals Bozymchak ОФ	Разработка технологии переработки золото-медного концентрата ОФ Бозымчак Бозымчак БФнын алтындуу-жез концентратын иштетүү технологиясын иштеп чыгуу	Жансупов А.
16	Жоробеков Талгар	ГПЦЛ инспектор	Выбор оптимального режима процесса десорбции и электролиза на ЗИФ “Джеруй” “Жеруй” ААФнын десорбция жана электролиз процессинин оптималдуу режимин тандоо	Мырзалиев Б.М.
17	Сандыбаев Данияр Таалайбекович	Альянс Алтын ЗИФ	Разработка технологии и цепи аппаратов для обжига угольной мелочи полученные после процесса сорбции на	Мамырбаев Н.А. т.и.к.

№	Ф.И.О.	Место работы	Тема	Руководитель
			<p>ЗИФ «Джеруй»</p> <p>“Жеруй” АБАФсында сорбциялоо процесинен кийин алынган көмүрдүн майдаларын күйгүзүү үчүн технологияны жана аппараттардын схемасын иштеп чыгуу</p>	
18	Тажмамат уулу Кубанычбек	ЗАО «КГК» отдел снабжения	Исследование вакуумного преобразования пирита в пирротин с целью повышения извлечения золота из руд месторождения Кумтор	Ногаева К.А. т.и.д. профессор
19	Аджибеков Нурбек Нуржанович	Альянс Алтын ЗИФ	<p>Усовершенствование технологического процесса сорбции с применением высокоэффективных сорбентов в виде активированных углей</p> <p>Жогорку эффективдүү сорбент көмүрду колдонуу менен сорбция ыкмасынын технологиясын жакшыртуу</p>	Мамырбаев М.А. т.и.к.

### ПГ(Г)м-22

1.	Бакиева Жыргалкул Зарлыкова	<p>Использование геоинформационных систем в оценке оползневых процессов в Кыргызстане</p> <p>Кыргызстандагы жер көчкүү процесстерин баалоодо геоинформационлык системаларды колдонуу</p>	геол.-минер. и.к., доцент	Молдобеков Б.Д.
2.	Джумабаев Улан Алмазбекович	<p>Гидрологический прогноз бассейна реки Сары-Джаз в условиях изменчивости климата и моделирование с учетом наземных наблюдений</p> <p>Климаттык өзгөрүлмө шартында Сары-Жаз дарыясынын бассейнинин гидрологиялык болжолдоо жана жер бетиндеги байкоолорду эске алуу менен модельдештируү</p>	физ.-мат. и.к., доцент	Орунбаев С.Ж.
3.	Кадыркулова Нуриза Азаматовна	<p>Радиоактивные хвостохранилища Кыргызстана и геориски, связанные с ними</p> <p>Кыргызстандагы радиоактивдүү</p>	геол.-минер. и.к., доцент	Касымов М.А.

		калдыктар жана алар менен байланышкан геотобокелчиликтер		
4.	Кубатбек кызы Жибек	Устойчивость геологической среды Чуйской впадины от техногенных загрязнений Чүй ойдуунун геологиялык чөйрөсүнүн техногендик булгануудан туруктуулугу	физ.-мат. и.к., доцент	Орунбаев С.Ж.
5.	Омурбеков Азат Омурбекович	Прорывао опасные высокогорные озера Кыргызстана, их мониторинг и прогнозирование георисков Кыргызстандын жырылып кетүү коркунучу бар бийик тоолуу көлдөрү, алардын мониторинги жана геотобокелчиликтерди болжолдоо	геол.-минер. и.к., доцент	Касымов М.А.
6.	Рахимов Алишер Рафикович	Инженерно-сейсмологическая оценка грунтов территории города Бишкек Бишкек шаарынын аймагынын кыртышын инженердик сейсмологиялык баалоо	физ.-мат. и.к., доцент	Орунбаев С.Ж.
7.	Сагынбаев Жоомарт Нурбекович	Геоэкологическая оценка золоторудного месторождения «Первенец» «Первенец» алтын кенин геоэкологиялык баалоо	физ.-мат. и.к., доцент	Орунбаев С.Ж.
8.	Советова Суламита Улановна	Инженерно-геодинамические процессы в Чуйской долине Чүй өрөөнүндөгү инженердик геодинамикалык процесстер	геол.-минер. и.к., доцент	Молдобеков Б.Д.

ТБм-1-22

№	Магистранттын аты жөнү	МД ишинин аталышы	МД жетекчиси	
			кызматы	аты жөнү
1	Айдар уулу Максат ТБм-1-22	Республиканын түштүгүндөгү тоо-кен жана өнөр жай аймактарында радиоактивдүү жана уулуу калдыктардын айланча-чөйрөгө тийгизген таасириң баалоо Оценка воздействия радиоактивных и токсичных отходов на окружающую среду в горно-промышленных регионах юга Республики	б.и.д., профессор	Бекболотова А.К.
2	Асыранов Азиз ТБм-1-22	Чүй өрөөнүн тоо этек зоналардагы топурак катмарынын абалын баалоо (Сокулук районунун мисалында)	т.и.к., доцент	Дегенбаева Н.К.

		Оценка состояния почвенного покрова в предгорных зонах Чуйской долины (на примере Сокулукского района)		
3	Эркинбекова Айнурा Эркинбековна ТБм-1-22	Катуу калдыктар жайгаштырылган полигондун жер кыртышына экологиялык баа берүү (Бишкек шаарынын мисальында)	т.и.к., доцент	Бейшенкулова Д.А.
		Катуу калдыктар жайгаштырылган полигондун жер кыртышына экологиялык баа берүү (Бишкек шаарынын мисальында)		
4	Токтогулов Бектемир Токтогулович ТБм(з)-1-22	“Талдыбулак сол жээк” алтын кенин иштетүүдө айланыч-чайрөгө тийгизген таасириң баалоо	г.и.к., м.а.доцент	Абылмайизова Б.У.
		Оценка воздействия разработки золоторудного месторождения “Талдыбулак левобережный” на окружающую среду		
5	Хусан Болатхан ТБм(з)-1-22	“Агулак” көмүр кенинин айланачайрөгө тийгизген таасириң баалоо	т.и.к., доцент	Бейшенкулова Д.А.
		Оценка влияния деятельности угольного месторождение “Агулак” на окружающую среду		

### НГДм-22

1.	Адилбеков Алымбек Кубанычбекович	Технологии интенсификации добычи высоковязких нефти  Жогорку илээшкек мунайды казып алууну күчтүү технологиясы	геол.-минер. и. д., профессор	Шамшиев О.Ш.
2.	Күштарбек уулу Сыймык	Сланцевый газ: проблемы и технология добычи	геол.-минер. и. к., доцент	Касымов М.А.
		Сланец газы: көйтөйлөрү жана өндүрүш технологиялары		
3.	Майрамбекова Айзада Майрамбековна	Особенности месторождений высоковязкой нефти и их технологии разработки	геол.-минер. и. д., профессор	Шамшиев О.Ш.
		Жогорку илешкектүү мунай кендеринин өзгөчөлүктөрү жана аларды иштетүү технологиясы		
4.	Тагаев Актилек Тагаевич	Улучшение условий использования современной технологии бурения скважин на месторождении Майли-Су IV - Восточный Избаскент	геол.-минер. и.д., профессор	Усупаев Ш.Э.
		Майли-Су IV - Чыгыш Избаскент кенинде скважиналарды бургоолонун заманбап		

		технологиясын колдонуу үчүн шарттарды жакшыртуу		
5.	Турдумбек уулу Конокбай	Физико-химические характеристики тяжелых нефтей и технологии их переработки Оор мунаидын физикалык жана химиялык мүнөздөмөлөрү жана аларды кайра иштетүү технологиясы	геол.-минер. и. д., профессор	Шамшиев О.Ш.
6.	Эсенгулов Данияр Эсенгулович	Современные методы перфорации скважин на примере месторождения Майли-Су IV – Восточный Избаскент Майли-Су IV - Чыгыш Избаскент кенинин мисалында скважиналарды перфолациялоонун заманбап ыкмалары	геол.-минер. и. д., профессор	Касымов М.А.

### ТМОм-1-22

1.	Исаков Максат Нурланович	Пайдалуу кендерди казып алуунун жана байтуунун жаңы технологияларын колдонуу менен “Жамғыр” алтын кенин иштетүү.  Разработка золоторудного месторождения «Джамғыр», с применением новых технологий добычи и обогащения полезного ископаемого.	т.и.к., доцент	Анохин А.В.
2.	Кошбаев Курбаналы Жуманалыевич	Жел балканы иштеп чыгуу жана түзүү.  Разработка и создание пневмотического молота.	т.и.д., проф.	Джуматаев М.С.
3.	Курманкоеви ч Дыйканбай Нургожоевич	Гидравликалык ургулоочу машинаны иштеп чыгуу.  Разработка гидравлических ударных машин.	т.и.к. проф.	Орозов К.К.
4.	Сабырбеков Нурали Таалайбекович	Соккуларды бөлүштүрүүчү түйүнү менен электромеханикалык балканы иштеп чыгуу жана түзүү  Разработка и создание электромеханического молотка с разделяющимся ударным узлом	Т.и.д Проф.	Джуматаев М.С.
5.	Таалайбек уулу Бекбол	Автоматикалык керн кезүүчү жабдыкты иштеп чыгуу.  Разработка автоматического	Т.и.д Проф.	Султаналиев Б.С.

		кернорезного оборудования.		
6	Усупбаев Калысбек Усупбаевич	Балканын ургуч түйүнүн түзүү жана иштеп чыгуу.  Создание и разработка ударного узла молота	Т.и.к Доц.	Орозов К.К.
7	Эсенов Акылбек Кенешбекович	Каттуу материалдарды талкалоо үчүн ургу-шыналдуу кыймылкелтиргичин эсептөө жана долборлоо.  Расчет и проектирование привода ударно-клиновой установки для разрушения твердых материалов.	Т.и.к. Доц.	Эликбаев К.Т.

### ИСТм-1-22

№	Магистранттын аты жөнү	Магистрдик диссертациялык ишинин аталышы	МД жетекчиси	
			кызматы	аты жөнү
1.	Азатбек уулу Суйундук.	Акылдуу үй үчүн маалыматтык коопсуздук системасын иштеп чыгуу.  Разработка информационной системы безопасности умного дома.	ф.м.и.к доц.	Жакыпбеков К.
2.	Алыбеков Улан Толгонович.	Кыргыстандын экологиялык абалын изилдөө жана маалымат сайтын иштеп чыгуу.  Изучение экологической обстановки в Кыргызстане и разработке информационного сайта.	ф.м.и.к доц.	Бейшекеева Г.Ж
3.	Расулов Альберт Расулович.	Нефть жана газ тармагында иштелип чыккан мобилдик ГИСтин анализи.  Анализ разработанных мобильных ГИС в нефтегазовой отрасли.	ф.м.и.к доц.	Аманкулова Н.А

### ГДм-1-22 (ТКМИ)

1.	Абыкеев Бекзат Токомбаевич	Кенди ачык жол менен казууну комплекстуу механизациялоону жакшыртуу	АТКИ жана ЖИ кафедра башчысы, т.и.к., доцент	Абдиев Арстанбек Раимбекович
		Совершенствование комплексной механизации открытых горных работ		

2.	Амантуров Эрлан Нурбекович	Климаттык катаал шарттарда транспорт каражаттарын пайдалануунун шарттарын жакшыртуу Улучшение условий использования транспортных средств в суровых климатических условиях	АТКИ жана ЖИ кафедра башчысы, т.и.к., доцент	Абдиев Арстанбек Раимбекович
3.	Асангазыев Бектемир Асангазыевич	Кен казууда бекемдөөнүн ыкмаларын өркүндөтүү	АТКИ жана ЖИ кафедра башчысы, т.и.к., доцент	Абдиев Арстанбек Раимбекович
		Совершенствование способов крепления горных выработок		
4.	Жолочуев Беккары Жолочуевич	Тоо тектерин бузуунун ыкмаларын иштеп чыгуу	АТКИ жана ЖИ кафедра башчысы, т.и.к., доцент	Абдиев Арстанбек Раимбекович
		Разработка способов отбойки горных пород		
5.	Маметов Байымбет Бахтиярович	Боштуктардын коркунучтуу денгээлин баалоо жана аларды жоюунун ыкмалары	к.т.н., доцент	Абдибайтов Шарабидин Аширалиевич
		Оценка степеней опасности подземных пустот и методы их погашения		
6.	Миргазиева Курманжан Миргазиевна	Карьерлерди долбоорлоону жакшыртуу	АТКИ жана ЖИ кафедра башчысы, т.и.к., доцент	Абдиев Арстанбек Раимбекович
		Совершенствование проектирования карьеров		

**ПМм-1-22**

№	Магистранттын аты жөнү	МД ишинин атальшы	МД жетекчиси	
			кызматы	аты жөнү
1	Мендулатова Дарида Шекербековна	Тоо экосистемасына тийгизген техногендик таасирлер (Кумтор алтынкен мисалында)  Влияние техногенных воздействий на горные экосистемы (на примере золото рудника Кумтор)	г.и.к., доцент	Джамгырчиев Дж.Ч.
2	Асемкулов Кыялбек Усенбекович	Кирпич заводунун экологиялык проблемалары жана аларды азайтуу чаралары  Экологические проблемы кирпичного завода на окружающую среду и меры их снижению	т.и.к., м.а.доцент	Калыбек уулу Марат
3	Омуркулов Саламат Нурланович	Коллектордук-дренаждык сууларды тазалоонун экологиялык проблемасын изилдөө  Исследования экологической проблемы очистки коллекторно- дренажных вод	т.и.к., м.а.доцент	Калыбек уулу М.
4	Куручбеков Дастан Токторбекович	Цемент-шифер өндүрүшүнүн таасириин айлана-чөйрөнүү коргоо кейгөйлөрү  Проблемы охраны окружающей среды от воздействия цементно- шиферного производства	г.и.к., м.а.доцент	Бердиева М.Т.

МЖМ директору

Омурров Ж.М.